



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ФИНАНСЫ МИНИСТРЛИГИ

**САТЫП АЛУУЛАРДЫ УЮШТУРУУ ЖАНА БАНКТЫК КОШТОО ШАРТЫН
КОЛДОНУУ МЕНЕН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫДА МАМЛЕКЕТТИК САТЫП
АЛУУЛАР ЧӨЙРӨСҮНДӨ КОНТРАКТТАРДЫ ТҮЗҮҮ ТАРТИБИ**



Кыргыз Республикасы
2025

КОНТРАКТТАРДЫ БАНКТЫК КОШТОО ШАРТЫН КОЛДОНУУ МАКСАТЫ:

- 1 Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө мамлекеттик бюджетинин каражаттарынын максаттуу пайдаланылышын камсыз кылуу.
- 2 Сатып алуучу уюмдардын финансылык жана салыктык тобокелдиктерин басаңдатуу (минималдаштыруу)
- 3 Мамлекеттик сатып алуулар боюнча контракттардын ачык-айкын аткарылышын камсыз кылуу.

Ресурстарды натыйжалуу жана үнөмдүү пайдалануу аркылуу мүмкүн болушунча пайдага жетишүү үчүн шарттарды түзүү максатында сатып алуучу уюмдардын ишти камсыз кылууга байланыштуу мамилелерди жөнгө салуу аркылуу улуттун туруктуу өнүгүүсүнө жетишип, жашоо шартты жогорулатуу «Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө» мыйзамдын максаты.

Майзам, мамлекеттик сатып алуулар жол-жоболорун жөнөкөйлөтүүгө жана коррупцияга бөгөт коюуга (минималдаштырууга) багытталган»

**Кыргыз Республикасынын Президенти
Садыр Жапаров**

МАМЛЕКЕТТИК САТЫП АЛУУЛАР ЧӨЙРӨСҮНДӨ КОНТРАКТТАРДЫ БАНКТЫК КОШТОО ТАРТИБИН АНЫКТАГАН ЧЕНЕМДИК УКУКТУК АКТЫЛАР



Кыргыз Республикасынын 2022-жылдын 14-апрелинде кабыл алынган «Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө» №27 мыйзамы (мындан ары – Мыйзам)

Мыйзамдын контракттарды банктык коштоо боюнча беренелери:

- «Контракттарды банктык коштоо», «Ыйгарым укуктуу банк» аныктамалары берилген **3-берене**.
- **49-берене. «Контракттарды банктык коштоо»:**
«Мамлекеттик сатып алуулар боюнча контракттарды банктык коштоону камсыз кылуу шарттары жана тартиби Министрлер кабинетинин чечими менен белгиленет.»



Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин 2025-жылдын июлундагы «Мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө контракттарды банктык коштоону жүзөгө ашыруу тууралуу» №273-токтому (мындан ары – Токтом)

Токтом аркылуу төмөнкүлөр бекитилген :

- Мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө контракттарды банктык коштоону ишке ашыруу тартиби.
- Ыйгарым укуктуу банктардын тизмеги.
- Мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндөгү контракттарга карата банктык коштоону колдонуу критерийлери.



Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2025-жылдын июлундагы “Мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө контракттарды банктык коштоону жайылтуу боюнча иш-чаралар жөнүндө” №120-Б буйругу (мындан ары – Буйрук)

Буйрукта төмөнкүлөр бекитилген жана аныкталган:

- Сатып алуулар боюнча документтерде камтылышы үчүн контракттарды банктык коштоого карата талаптар.
- Товарларды сунуштоого, иштерди аткарууга, кызмат көрсөтүүлөргө контракттардын типтүү формаларын бекитет.
- Контракттарды банктык коштоо келишимдеринин типтүү формаларын бекитет.
- Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин түзүмдүк бөлүмдөрүнүн контракттарды банктык коштоону уюштуруу жагындагы функцияларын аныктайт.

МАМЛЕКЕТТИК САТЫП АЛУУЛАР ЧӨЙРӨСҮНДӨ КОНТРАКТЫЛАРДЫ БАНКТЫК КОШТОО ШАРТЫНА КАТЫШУУЧУЛАР



Мамлекеттик сатып алуулар боюнча
ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ФИНАНСЫ МИНИСТРЛИГИ



Ыйгарым укуктуу банк



Сатып алуучу уюм



Мамлекеттик орган, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы, мамлекеттик жана муниципалдык мекемелер, фонддор жана мамлекеттик каражаттардын, мамлекеттик органдардын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын каражаттарынын эсебинен түзүлгөн башка юридикалык жактар, (Мыйзамдын 3-беренесинин 18-пункту), ошондой эле, Агент сатып алуу жөнүндө контракт түзгөн болсо, Сатып алуулар Борбору (Агент).



Сунуштоочу



Сатып алуу уюму менен коштоого алуу келишимин түзгөн юридикалык жак




Кошо аткаруучу



Коштоого алынган келишимди аткаруу үчүн сунуштоочу тарабынан ишке тартылган юридикалык жак

МАМЛЕКЕТТИК САТЫП АЛУУЛАР ЧӨЙРӨСҮНДӨ КОНТРАКТТАРДЫ БАНКТЫК КОШТООНУ ИШКЕ АШЫРУУДА ӨЗ АРА АРАКЕТТЕНҮҮ СХЕМАСЫ



*Кошо аткаруучулар ушул 1-пунктту эске албаганда, 2,3,4-пункттарда каралгандарды аткарууга тийиш.

КОНТРАКТТАРДЫ БАНКТЫК КОШТООНУН НЕГИЗГИ БАСКЫЧТАРЫ

1

Ыйгарым укутуу банкты тандап алуу

2

Сунуштоочунун ыйгарым укуктуу банкта өзүнчө эсеп ачуусу

3

Сатып алуу уюму менен сатып алуу келишимин түзүү

4

Сатып алуу контрактысы боюнча эсептешүүлөрдү жүргүзүү. Сунуштоочулардын жана кошо аткаруучулардын эсептөөлөрү

5

Сатып алуу контракты боюнча эсептешүүлөрдү акырына чыгаруу. Өзүнчө эсеп ыргагын токтотуу

1-БАСКЫЧ. ЫЙГАРЫМ УКУКТУУ БАНКТЫ ТАНДОО



Сунуштоочу

ТӨМӨНКҮЛӨРДҮ БИЛҮҮ МААНИЛҮҮ!!!

Сатып алууга тиешелүү ар бир контракт боюнча сунуштоочу бир гана ыйгарым укуктуу банкты тандап алышы мүмкүн

Сатып алуу контрактысына кол коюу **АЛДЫНДА** ыйгарым укуктуу банктар ичинен бирөөсүн тандап алып, анда ошол сатып алуу контрактысы боюнча эсептешүүлөрдү жүүргүзүү үчүн өзүнчө эсепти ачат. Бардык кошо аткаруучулар контрактыны ишке ашырууда, ошол эле ыйгарым укуктуу банкта өзүнчө эсепти ачууга тийин



Ыйгарым укуктуу банктар



2-БАСКЫЧ. СУНУШТООЧУ ТАРАБЫНАН ЫЙГАРЫМ УКУКТУУ БАНКТА ӨЗҮНЧӨ ЭСЕПТИН АЧЫЛЫШЫ



Сунуштоочу

- 1 Тандап алган банк менен банктык эсеп келишимин **түзүп**, сатып алуу контракттын түзгөнгө **ЧЕЙИН** анда банктык эсеп ачат *.
- 2 **Тандап** алган ыйгарым укуктуу банк жөнүндө сатып алуучу уюмга **маалымдап****, ошол банкта ачылган банктык эсеп реквизиттерин ага билдирет.
- 3 Сатып алуусу уюм менен тендердик жол-жоболордун жыйынтыгы боюнча контрактыга кол коюу жол-жобосун жыйынтыктайт (бул боюнча ырааттуу маалымат «Контракт түзүү» аталышындагы 9-слайдда чагылдырылган)
- 4 Ыйгарым укуктуу банк менен банктык эсеп келишимине карата кошумча макулдашууну **түзөт**. Кошумча макулдашууда ыйгарым укуктуу банк тарабынан бекитилген банктык коштоого билдирмеге ылайык ачылган банктык эсеп боюнча атайы иш ыргагы (өзүнчө эсеп ыргагы, режим) белгиленет. (ыйгарым укуктуу банкка билдирмени сатып алуучу уюм жөнөтөт)
Эсепти өзүнчө ыргагына өткөрүү мөөнөтү – контракт түзүлгөн учурдан тартып 10 күн
- 5 Ыйгарым укуктуу банктан **Жеке кабинетке** («Негиздөөчү документтерди кабыл алуу порталы») кирүүгө уруксат алат.

* Техникалык мүмкүнчүлүктөр болгон шартта, өзүнчө эсеп номерин сактап коет

** Билдирмени жөнөтүү тартиби такталууга тийиш

3-БАСКЫЧ. КОНТРАКТЫНЫ ТҮЗҮҮ



Сунуштоочу

- 1 **Контаркттын буйрук менен бекитилген типтүү формасын колдонот *.**
- 2 **Сатып алуу уюму менен контрактка ыйгарым укуктуу банкта контракт талабын аткаруу үчүн сунуштоочу тарабынан ачылган өзүнчө эсеп реквизиттерин чагылдырат.**

Типтүү формалар



Кызмат көрсөтүүгө
контракт



Айрым бир
ишти/жумушту аткарууга
контракт



Товар сунуштоого
контракт

Сунуштоочунун негизги милдеттенмелери

- ✓ Контракт түзүлгөн күндөн тартып, кошо аткаруучулар менен бардык эсептешүүлөрдү өзүнчө эсеп аркылуу гана жүргүзүүгө.
- ✓ Өзүнчө эсеп боюнча төлөм документтерин түзүү үчүн негиздөөчү документтерди ыйгарым укуктуу банкка жөнөтүүгө.
- ✓ Контракт реквизиттеринин кошо аткаруучулар менен түзүлгөн келишимдерде чагылдырылышын камсыз кылууга.
- ✓ Кошо аткаруучулар менен түзүлгөн келишимдерде, алар милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон шарттарды: өзүнчө эсеп ачуу, бардык эсептешүүлөрдү өзүнчө эсептер аркылуу жүргүзүү, банктык коштоо милдеттенмесин өз кантрагенттери менен келишимдерде камтууну камсыз кылуу.

* Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2025-жылдын 8-июлундагы №120-Б буйругу

4-БАСКЫЧ. САТЫП АЛУУ КОНТРАКТЫ БОЮНЧА ЭСЕПТЕШҮҮЛӨРДҮ ЖҮРГҮЗҮҮ. СУНУШТООЧУЛАРДЫН ЖАНА КОШО АТКАРУУЧУЛАРДЫН ЭСЕПТӨӨЛӨРҮ.



Сатып алуучу уюм

- 1 Коштоого алынган контракт боюнча **төлөөнү** сунуштоочунун ыйгарым укуктуу банкта ачылган өзүнчө эсеби **аркылуу гана ишке ашырат.**
- 2 «Контракттарды банктык коштоо боюнча интерактивдик отчеттор» тейлөө кызматы аркылуу **«талаш жараткан» төлөмдөрдү кароого алат.**
- 3 Сунуштоочу контракт боюнча өз милдеттенмелерин толук аткаргандыгы тууралуу ыйгарым укуктуу банкка **маалымдайт.**



Сунуштоочу

- 1 Ыйгарым укуктуу банктын аралыктан банктык тейлөө кызматы аркылуу ошол банкка которууга **билдирмени жөнөтөт.**
- 2 Жеке кабинетинде акча которуу үчүн билдирмеге карата **негиздөөчү документтерди**, ошондой эле **жеке кабинети аркылуу** ыйгарым укуктуу банктын **талабы боюнча** төлөмдөрдүн максаттуу багытталгандыгын тастыктаган **кошумча документтерди же маалыматтарды жөнөтөт** ыйгарым укуктуу жүктөйт.
- 3 Жеке кабинетинде акча которууга билдирмелер статусунун өзгөрүшүнө **көз салып турат.**
- 4 **Кошо аткаруучу менен келишимге** контракттын реквизиттерин, ошондой эле банктык коштоону колдонуу, өзүнчө эсепти колдонуу менен эсептешүүлөрдү жүзөгө ашыруу жөнүндө милдеттенмелерди кошот.
- 5 **Кошо аткаруучулар менен бардык эсептешүүлөрдү** алар тарабынан ошол эле ыйгарым укуктуу банкта ачылган өзүнчө эсеп аркылуу ишке ашырылат



Ыйгарым укуктуу банк

- 1 Документтердин толук тоptomун алгандан кийинки **3 (үч) жумуш күнү ичинде акча которууга билдирмелерди жана аларга тиешелүү негиздөөчү документтерди кароого алат.**
Салыктык жана эмгек акы төлөмдөрү үчүн которууга билдирмелер 1 (бир) жумуш күнүнөн кечиктирилбестен каралууга тийиш.
- 2 **Контролдоо алгылыктуу натыйжа берген шартта** которууга буйрууну аткарат, ал эми **терс натыйжа** келип чыккан шартта – билдирмени четке кагат.
- 3 **Эгерде ыйгарым укуктуу банк** макулдашуу/макул болбоо чечимин өз алдынча кабыл ала албаган шартта, Жеке кабинети аркылуу талаш жараткан билдирме боюнча сатып алуучу уюмга талап **жөнөтөт.**

Схема



Акча которууга билдирмени жана аны негиздөөчү документтерди ыйгарым укуктуу банкка жөнөтүү схемасы

Негиздөөчү документтер



Негиздөөчү документтердин сунуш кылынган тизмеси

МАМЛЕКЕТТИК САТЫП АЛУУЛАР ЧӨЙРӨСҮНДӨ КОНТРАКТТАРДЫ БАНКТЫК КОШТООНУ ИШКЕ АШЫРУУДА АКЧА КАРАЖАТТАРЫНЫН ЖЫЛЫШЫ



Өзүнчө банктык эсепти пайдалануу ыргагы/ тыюу салынган операциялардын түрү

БАНКТЫК КОШТОО ШАРТТАРЫН БУЗУУГА ЖОЛ БЕРГЕНДИК ҮЧҮН ЖООПКЕРЧИЛИК



Сунуштоочу



Сатып алуучу уюм

- 1 **Сунуштоочу тарабынан өзүнчө эсеп ачуу милдеттенмесинин аткарылбай калышы же өз учурунда аткарылбашы***

Сатып алуучу уюм сунуштоочу өзүнчө эсеп ачкандыгы тууралуу билдирмени алган күнгө чейин контракт боюнча төлөөдөн (төлөмдөн) баш тартууга укуктуу жана ал төлөө (төлөм) мөөнөтүн бузууга жол бергендиги үчүн жоопкерчиликтен бошотулат

- 2 **Сунуштоочунун өзүнчө эсепе ачуу мөөнөттөрүн бузууга жол берүүсү***

Сатып алуучу уюм милдеттерди бузууга жол берген ар бир күн үчүн контракт баасынан 0,1 % (пайыз) өлчөмүндө туумдун төлөнүшүн сунуштоочудан талап кылууга укуктуу

- 3 **Сунуштоочунун өзүнчө эсеп аркылуу эсептешүүлөрдү, анын ичинде кошо аткаруучулар менен эсептешүүлөрдү жүргүзүү милдеттенмесин бузууга жол бериши***

Сатып алуучу уюм өзүнчө эсепти колдонуусуз ишке ашырылган ар бир операция суммасынан 0,1% (пайыз) өлчөмүндө үстөк акы төлөөнү сунуштоочудан талап кылууга укуктуу

Сунуштоочу өзүнчө эсеп ачуу милдеттенмесин аткарыбай койгон, же өз учурунда аткара албай калган шартта, төлөө (төлөмдөрдү жүргүзүү) мөөнөттөрүн бузууга жол бергендиги үчүн жоопкерчиликтен бошотулат.

Контракттарды банктык коштоо шарттары



*Контракттарды банктык коштоо шарттарына ылайык

5-БАСКЫЧ. КОНТРАКТТЫ БАНКТЫК КОШТОО ЖОЛ-ЖОБОСУН ЖЫЙЫНТЫКТОО

- 1 **Сатып алуучу уюм** сунуштоочу контракт боюнча өз милдеттенмелерин толук аткаргандыгы жөнүндө билдирмени ыйгарым укуктуу банкка жөнөтөт*.
- 2 **Сунуштоочу** сатып алуу контрактысы аткарылгандыгын, анын ичинде кошо аткаруучулар менен эсептешүүлөр жыйынтыкталгандыгын тастыктайт.
- 3 **Сунуштоочу** ниет билдирген өтүнүч катын ыйгарым укуктуу банкка жөнөтөт. *Ниет билдирүү өтүнүч каты банкка келип түшкөн күндөн кийинки 5 (беш) жумуш күнү ичинде кароого алынууга тийиш.*
- 4 Сунуштоочу төмөнкү шарттарды так аткарган учурда гана **ыйгарым укуктуу банк** ниет билдирген өтүнүч катты аткара алат:
 - а) сатып алуучу уюмдан эсептешүүлөр жыйынтыкталгандыгы тууралуу билдирмени алган шартта;
 - б) Сунуштоочу сатып алуу контрактысын аткаруу максатында ишке тартылган кошо аткаруучулар менен бардык эсептешүүлөрдү аягына чыгарган шартта. Мында, тиешелүү неиздөөчү документтер кошо тиркелүүгө тийиш;
 - в) Сунуштоочу сатып алдуу контрактысы боюнча бардык милдеттенмелерин аткарган болсо.
- 5 **Сунуштоочу** өзүнчө ачылган эсепти жабат (өзүнчө эсепти токтотот)/кошумча келишимди жокко чыгарат.
- 6 **Ыйгарым укуктуу банк** сатып алуу контрактысы аткарылгандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине маалымдайт.

ТӨМӨНКҮЛӨРДҮ БИЛҮҮ МААНИЛҮҮ!!!

- Сатып алуучу уюм сунуштоочу контракт боюнча өз милдеттенмелерин толук аткаргандыгы жөнүндө билдирмени контракт аткарылган (сатып алуучу уюм тарабынан товарлар (иштер), кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөөлөр боюнча) күндөн кийинки 5 (беш) жумуш күнү ичинде жөнөтүүгө тийиш.

*Сатып алуу контрактысынын толук аткарылышы дегенден улам, контрактыны коштоо боюнча бардык милдеттенмелердин аткарылгандыгын, сунуштоочунун акча каражаты түпкү аткаруучуларга жеткирилгендигин кошо алганда, сунуштоочу жана кошо аткаруучулар менен бардык эсептешүүлөр жыйынтыкталышы шартын түшүнүү зарыл.

КӨП БЕРИЛҮҮЧҮ СУРООЛОРГО ЖООПТОР

Төлөмдү өткөрүүдөн эмнеге баш тарттыңыз?

Баш тартуунун негизги себептери

- ✓ Төлөм багытынын негиздөөчү документтерге дал келбеши
- ✓ Негиздөөчү документтеринин топтомунун толук болбой калышы
- ✓ Акча каражаттарын максатсыз пайдалануу
- ✓ Сатып алууларды уюштуруучусу макулдашылбагандыгы
- ✓ Коштоого алынган контракттын идентификатору (ИСД) туура эмес көрсөтүлгөндө
- ✓ Келишим суммасынын, олуттуулук лимиттеринин ашып кетиши

Төлөмдөрдү өткөрүүдөн баш тартуу санын азайтуу боюнча сунуш-көрсөтмөлөр

- ✓ Өзүнчө эсепти колдонуу тартибин жакшы билүү
- ✓ Айрым бир операциянын түрүн ишке ашыруу үчүн зарыл болгон негиздөөчү документтердин тизмегин билүү
- ✓ Жөнөтүлүүчү негиздөөчү документтер тизмегин аныктоодо келишим шарттарын эске алуу
- ✓ Төлөм багытында көрсөтүлгөн бардык документтерди кароого сунуштоо
- ✓ Төлөм багытында ИСДны туура көрсөтүү
- ✓ Өзүнчө эсеп шартына ылайык келбеген операцияларды жүргүзүү зарылчылыгы келип чыккан шартта, Буйрутмачынын алдын-ала макулдугун алуу
- ✓ Келип чыккан суроолор/төлөмдөргө карата кинө коюулар келип чыккан шартта, Банктын жооптуу кызматкеринин түшүндүрмөлөрдү бериши талап кылынат

КОНТРАКТТАРДЫ БАНКТЫК КОШТОО БОЮНЧА АКТУАЛДУУ МААЛЫМАТТАРДЫ КАЙДАН ТАБУУГА БОЛОТ?

Документтердин типтүү формалары, ошондой эле мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө түзүлгөн контракттарга карата банктык коштоо шартын колдонуу тартиби боюнча түшүндүрмө берген усулдук материалдар Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин төмөнкү даректеги сайтында жайгаштырылган:

<https://www.minfin.kg/pages/bankovskoe-soprovozhdenie-kontraktov-1/documents>

ЫЙГАРЫМ УКУКТУУ БАНКТАРДЫН КЫЗМАТКЕРЛЕРИ МЕНЕН КАНТИП БАЙЛАНЫШУУГА БОЛОТ?



Кадырова Асель Жоомартовна

asel.kadyrova@ab.kg

+996 (772) 22-74-37

+996 (709) 77-90-10



Кудайбергенова Айдай Жыргалбековна

akudaibergenova@keremetbank.kg

+996 (312) 55 44 44 (доб. 5151)



Кылычбеков Эмиль Мекенович

e.kylychbekov@rsk.kg

+996 (312) 58 61 06



Бадачиева Анара Докторбековна

abadachieva@bakai.kg

+996 (312) 61 00 61 (доб. 6773)

ЫЙГАРЫМ УКУКТУУ БАНКТАРДЫН КОНТРАКТТАРДЫ БАНКТЫК КОШТОО ЖӨНҮНДӨ ИНТЕРНЕТ САЙТТАРЫНДАГЫ МААЛЫМАТТАР



https://ab.kg/bankovskie-uslugi-uslugi_bsk/uslugi_bsk



<https://keremetbank.kg/ru/business/bankovskoe-soprovozhdenie-kontraktov>



<https://www.rsk.kg/ru/ur/bsoprovoydenie>



Иштелип чыгууда

КОНТРАКТТАРДЫ БАНКТЫК КОШТОО ТЕХНОЛОГИЯЛЫК КОМПАНИЯСЫ



Контракттарды
банктык коштоону
технологияларын
сунуштоо жана
өнүктүрүү БСК



Сатып алуу ишин
уюштуруу үчүн
санарип
чечимдерди
иштеп чыгуу



Сатып алуу ишин
уюштурууга
көмөктөшүү



Консалтинг
Жана окутуу

«Контракттарды банктык коштоо технологиялык компаниясы» жоопкерчилиги чектелген коому («ТК БСК» ЖЧКсы)

Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жана башка сатып алуулар чөйрөсүндө контракттарды банктык коштоону ишке киргизүү, колдонуу жана өнүктүрүү багытында консультациялык, усулдук, технологиялык жана башка эксперттик колдоону жүзөгө ашырат *

*Контракттарды банктык коштоонун катышуучуларына консультациялар Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин жана ыйгарым укуктуу банктардын билдирмелери боюнча ишке ашырылат